

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө» Мыйзамына
ылайык
Купуялуулугуна кепилдик берилет

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
официальной статистике»
Конфиденциальность гарантируется

«Об

Маалыматтарды берүү тартибин, мыйзамдын бузуу, аны бурмалап
берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга
алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее
искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет
ответственность, установленную законодательством
Кыргызской Республики

№ 2 ТЧ— ФОРМАСЫ (Токой
пайдалануучулары)

ФОРМА №-2 ЛХ
(Лесопользователи)

6125783

ГКУД

ЖАРЫМ ЖЫЛДЫК, ЖЫЛДЫК

ГОДОВАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2022-
ж. 27.06 № 6- токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики 27.06.2022г. № 6

МАМЛЕКЕТТИК ТОКОЙ ФОНДУНУН АЙМАГЫНДАГЫ ТОКОЙ ОТЧЕТ
ПАЙДАЛАНУУЧУЛАРЫНЫН ИШИ ЖҮНІНДҮ

О РАБОТЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА И ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ

за 20 ____ -ж. (г.) ішін

Мамлекеттик токой фондунун жана жаратылыш парктарынын
аймагында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн токой пайдалануучулары
мамлекеттик статистиканын аймактык органына отчеттук
мезгилден кийинки 20 күнгө чейин

ТАПШЫРЫШАТ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ лесопользователи, осуществляющие свою
деятельность на территории государственного лесного фонда и
природных парков территориальному органу государственной
статистики по месту нахождения, не позднее 20 числа после
отчетного периода

Ишкана, уюмдун аталышы/Ижарачынын ФАА /әәііәәіәә іәәііәәіәә / ФИО арендатора										ІЕІІ (юр.жактар, юр.лица)								
Ижарачынын ИСН/ИНН арендатора (жеке номеру /персональный идентификационный номер)																		
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) Территория (область, район, город, нас. пункт)										(COATE) (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)								
Дареги (почта индекси, к/ч/с, 3й №) Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)										Телефон		E-mail (электрондук почта электронная почта)						

« ____ » _____ 201 ____ -ж. (г.)

Аткаруучунун аты-жні, телефон №

Файлдері 1 00000000 0000000000

Жетекчи/Руководитель

Ижарачы/Арендатор фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары;

Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон _____, факс _____, e-mail _____, Улутстаткомдун веб-сайты-www.stat.gov.kgВеб-сайт Нацстаткома-www.stat.gov.kg

МААЛЫМАТ: Керект³³с³н тандап алгыла (белгилегиле): I. Уюштуруу-укруктук түрү: 1. Жеке ишмер 2. Юридикалык жак 3. Жеке адам II. Жайгашкан жери / аймагында: 1. Токой чарбасы 2. Табигый жаратылыш	СПРАВОЧНО: Выберите нужное (округлите): I. Организационно-правовая форма: 1. Индивидуальный предприниматель 2. Юридическое лицо 3. Физическое лицо II. Местонахождение/на территории: 1. Лесного хозяйства 2. Природного парка
--	--

КЕРЕКТ²²С²Н ТАНДАП АЛГЫЛА (БЕЛГИЛЕГИЛЕ):
ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ (ОКРУГЛИТЕ):

	Ижарага алынган жерди колдонуу максаты		Код ГКЭД	Назначение арендованной территории
1	Жапайы өскөн тамак-аш ресурстарын жана дары чөптөрдү жыйноо :	1	02.3	Сбор дикорастущих пищевых ресурсов и лекарственных растений:
1.1	грек жаңгагы	1.1	02.30.1	орех грецкий
1.2	бадам	1.2	02.30.1	миндаль
1.3	мисте	1.3	02.30.1	фисташки
1.4	дары өсүмдүктөр	1.4	02.30.9	лекарственные растения
2	Токой ресурстарын кайра чыгаруу:	2	02.1	Воспроизводство лесных ресурсов:
2.1	токой плантацияларын т ³³ з ³³ анын ичинде	2.1	02.10.0	создание плантаций в том числе
2.1.2	токой	2.1.2	02.10.0	лесных
2.1.3	бакчалар	2.1.3	02.10.0	садов
2.2	токой питомниктерин түзүү	2.2	02.10.0	создание лесных питомников
3	Дыйканчылык	3	01.1	Земледелие
4	Чөп чабуу	4	01.19	Сенокошение
5	Маданий жана айыктыруу максатта (кымыз ичирип дарылоо, туристтик турак жайлар ж.б.)	5	55.20	Культурно-оздоровительные цели (кумысолечение, размещение туристических палат и т.д.)
6	Эс алуу жана туризм максатында (туризм индустриясы, санаториялык-курорттук дарылоо, ж.б.)	6	86.10.9	Рекреационные и туристические цели (туристическая индустрия, санаторно-курортное лечение и т.д.)
7	Мергенчилик максатта токой чарбачылыгын колдонуу	7	01.7	Лесопользование для нужд охотничьего хозяйства
8	Балык уулоо жана балык өстүрүү максатында мамлекеттик токой фондусунун (МТФ) суу көлмөлөрүн колдонуу	8	03.12	Использование водоемов Государственного лесного фонда (ГЛФ) в целях рыболовства и рыбоводства
9	Мал жаяу	9	01.62	Выпас скота
10	Бал челектерди жайгаштыруу:	10	01.49	Размещение пчеловодство
10.1	Бал челектердин саны	10.1		Количество ульев
11	Башка (кайсынысы, так к ⁴ рс ⁴ тилсін)	11		Другое (указать какие именно)

ИЖАРАГА АЛЫНГАН АЙМАК			АРЕНДОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ		
К/рск/тк/чт/н аталышы		Саптын коду Код строки	Аянты Площадь, га	Жылдык ижара т/л/м³, сом Итого арендной платы за год, сомов,	Наименование показателей
А		Б	1	2	А
Токойлуу жер (02+03 суммасы)		01			Лесные земли (сумма строк 02+03)
алардын ичинде	токойлуу	02			в том числе
	токойсуз	03			покрытая лесом
алардын ичинде: к/п жылдык бакчалар		04			не покрытые лесом
Токойсуз жер, (06+09...11 суммасы)		05			Нелесные земли (сумма строк 06+09...11)
алардын ичинде: айдоо жер (07+08 суммасы)		06			из них: пашня, (сумма строк 07+08)
алардын ичинде	кайрак	07			в том числе
	сугат	08			богарные земли
чөп чабыктуу		09			орошаемые земли
жайыттар		10			сенокосы
башка жерлер (к/лм/л/р, дарыялар ж.б.)		11			пастбища
БААРЫ (01+05 суммасы)		12			ИТОГО (сумма 01+05)

ЕНД²Р²ШТ²К

К²ЧТЕР

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИЛЫ

Ишке тартылган жумушчулар		Саптын коду Код строки	Адамдар Человек	Иштелген айлардын саны Количество отработанных месяцев	Привлеченные работники
Жумушчулардын саны (14+15+16 суммасы)		13		Х	Количество работников (сумма 14+15+16)
алардын ичинде	эркектер	14			из них
	аялдар	15			мужчины
	балдар (13 жаштан баштап)	16			женщины
					дети (в возрасте с 13 лет)

Классификация аталышы	Саптын коду Код строки	Иш жүзүндө отчеттук мезгилде жыйналган Фактически заготовлено за отчетный период	Иш жүзүндө отчеттук мезгилде сатылган Фактически реализовано за отчетный период		Иш жүзүндө отчеттук мезгилде пайдаланылды Фактически использовано для потребления за отчетный период	Наименование показателей
		саны количество	саны количество	бирдигинин баасы, сом стоимость за единицу, сом	саны количество	
А	Б	2	3	4	5	А
ишке жарактуу жыгач, куб. метр	01					деловая древесина, куб. метр
отундук жыгач куб. метр	02					топливная древесина, куб. метр
Жыгач эмес продукциясы	03	X	X	X	X	Заготовка недревесной продукции
грек жаңгагы, кг	04					орех грецкий, кг
мисте, кг	05					фисташки, кг
бадам, кг	06					миндаль, кг
козу карын, кг	07					грибы, кг
¼р³к, кг	08					абрикос, кг
алча, кг	09					вишня, кг
алмурут, кг	10					груша, кг
алма, кг	11					яблоки, кг
бал, кг	12					мед, кг
чөп, кг	13					сено, кг
балык, кг	14					рыба, кг
	15					
Дары чөптөр жана мөмө-жемиштер	16					Лекарственные травы, кг
Мөмө-жемиштер (чычырканак, долоно, итмұрын, барбарис ж.б.)						Плоды (облепиха, боярышник, шиповник, барбарис и пр.)
Айыл чарба азыктарын даярдоо, кг	17	X	X	X	X	Заготовка сельскохозяйственной продукции, кг
дан эгиндери (24...27 саптардын суммасы)	18			X		зерновые (сумма строк 24...27)
ж³г¼р³, кг	24					кукуруза, кг
сулуу, кг	25					овес, кг
буудай, кг	26					пшениц, кг
арпа, кг	27					ячмень, кг
картошка, кг	28					картофель, кг
күрүч, кг	29					рис, кг
к¼п жылдык ч¼пт¼р, кг	30					многолетние травы, кг
башка (кайсылар экендиги көрсөтүлөт), кг	31					другие (указать какие именно и т.п), кг
Ийне жалбырактуулар	32	X	X	X	X	Хвойные
арча, даана	33				X	арча, шт
тянь-шан карагайы, даана	34				X	ель тянь-шанская, шт
көк карагай, даана	35				X	ель голубая, шт
кызыл карагай, даана	36				X	сосна, шт
башка (кедр, кипарис ж.б.), даана	37				X	другие (кедр, кипарис и т.п), шт
Жалбырактуу бактар	38	X	X	X	X	Лиственные
кайын, даана	39				X	береза, шт

Кыргызстан аталышы	Саптын коду Код строки	Иш жүзүндө отчеттук мезгилде жыйналган Фактически заготовленно за отчетный период	Иш жүзүндө отчеттук мезгилде сатылган Фактически реализовано за отчетный период		Иш жүзүндө отчеттук мезгилде пайдаланылды Фактически использовано для потребления за отчетный период	Наименование показателей
		саны количество	саны количество	бирдигинин баасы, сом стоимость за единицу, сом	саны количество	
А	Б	2	3	4	5	А
терек, даана	40				Х	тополь, шт
бадам, даана	41				Х	миндаль, шт
грек жаңгагы, даана	42				Х	орех грецкий, шт
мисте, даана	43				Х	фисташки, шт
башка (эмен, бай терек ж.б.), даана	44				Х	другие (дуб, осина и.т.п), шт
Мам-жемиштер	45	Х	Х	Х	Х	Плодовые
ыр, даана	46				Х	абрикос, шт
алмурут, даана	47				Х	груша, шт
алма, даана	48				Х	яблоня, шт
алча, даана	49				Х	вишня, шт
башка (кара ыр, алмурут, ж.б.), даана	50				Х	другие (слива, груша и т.п), шт
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОДУКЦИЯ						
чийки сүт, литр	53					молоко сырое, литр

МАЛ ЖАЮУ				ВЫПАС СКОТА				
Айыл чарбасындагы малдардын т³рл¼р³	Сапты н коду Код строки	Саны, бардыгы, баш Всего количество, голов	1 баш малды жайлоого кеткен чыгым, сом Стоимость за выпас 1 головы скота, сомов	²ст³б³зд¼г³ жылы ижарага алынган аймакта мал жайылган к²нд¼рд³н саны Период, выпаса скота на арендованной территории в текущем году				Вид сельскохозяйственных х животных
				1 ай 1 месяц	2 ай 2 месяца	3 ай 3 месяца	4 ай жана андан к¼п 4 и более месяца	
А	Б	1	3	4	5	6	7	А
Кой-эчки	55							МРС
Ири м³й³зд³³ мал	56							КРС
жылкылар, баш	57							лошади, голов
канаттуулар, баш	58							птиц, голов
башкалар	59							другое

ТУРИЗМ				ТУРИЗМ					
	Сап ын коду Код строк и	Сутка ичиндеги баалар Цена за сутки	Саны Число	Алардын ичинен: болуусунун узактыгы (адам) Из них: продолжительность пребывания (человек)					
				1 кін	2 кін	3 кін	4 кін	5 жана андан кѳп кѳн 5 и более дней	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	А
Жайгашысыз туристтер (61...63 саптарынын суммасы)	60	Х							Туристы без проживания (сумма строк 61...63)
КР жарандары	61								граждане КР
КМШнын жарандары	62								граждане СНГ
башка өлкөлөрдүн жарандары	63								граждане других стран
Жайгашкан туристтер (65...67 саптарынын суммасы)	64	Х							Туристы с проживанием (сумма строк 65...67)
КР жарандары	65								граждане КР
КМШнын жарандары	66								граждане СНГ
башка өлкөлөрдүн жарандары	67								граждане других стран

Кыргызстан аталышы	Саптын код Код строк	Иш жүзүндө чыгаша, сом Фактически расходов, сомов	Наименование показателей
А	Б	1	А
Күйүүчү майды сатып алууга кеткен чыгымдар (күйүүчү май, КММ)	01		Расходы на приобретение топлива (топливо, ГСМ)
Газга кеткен чыгымдар	02		Расходы на газ
Энергияга кеткен чыгымдар	03		Расходы на электроэнергию
Сууга кеткен чыгымдар	04		Расходы на воду
Отургузуучу материалдарга кеткен чыгымдар (06...07 сап. суммасы):	05		Расходы на приобретение посадочного материала (сумма строк 06...07):
уруктар	06		семена
көчүрткүч	07		саженцы
Агро- техникалык иш-чаралардын чыгымдары (09...11 сап. суммасы):	08		Расходы на агротехнические мероприятия (сумма строк 09...11):
жабдуулар жана шаймандар	09		оборудование и инвентарь
жерди даярдоо (жумшартуу)	10		подготовка почвы
асыроо жана сугаруу	11		уход и полив
Токойлорду маданий-айыктыруу максатында колдонууга кеткен чыгымдар	12		Расходы, связанные с организацией лесопользования в культурно-оздоровительных целях
Токойду эс алуу жана туризм максатында пайдаланууну уюштуруу менен байланышкан чыгымдар	13		Расходы, связанные с организацией лесопользования в рекреационных и туристических целях
Материалдарды, тара ж.б. сатып алууга кеткен чыгымдар	14		Расходы на приобретение материалов, тар и т.п.
Мал жаюу үчүн тикет (билет сатып алуу)	15		Плата за пастбу скота (приобретение билета)
Эмгек акыга кеткен чыгымдар (жумушчуларды жалдоо)	16		Расходы на оплату труда (наем работников)
Социалдык камсыздандырууга чегерүүлөр	17		Отчисления на социальное страхование
Иш сапарга кеткен чыгымдар	18		Командировочные расходы
Башка уюмдардын иштерине жана кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөгө кеткен чыгымдар (20...23 сап. суммасы)	19		Расходы по оплате работ сторонних организаций (сумма строк 20...23)
анын ичинен: жүктөрдү ташуу боюнча	20		из них: транспортировке грузов
өнөр жайлык кызмат көрсөтүүлөр	21		промышленные услуги
техникалык тейлөө жана оңдоо	22		техническое обслуживание и ремонт
аудитордук жана адистердин кызмат көрсөтүүлөрү	23		аудиторские услуги и услуги специалистов
Амортизация	24		Амортизация
Ижара акысы, жерди пайдалануудан башкасы	25		Арендная плата, кроме арендной платы за земельное пользование
Байланыш кызмат көрсөтүүлөрү	26		Услуги связи
Жарнамага кеткен чыгымдар	27		Расходы на рекламу
Банктык жана башка финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы	28		Оплата банковских и других финансовых услуг
Банктык насыялар боюнча пайыздарды төлөө	29		Оплата процентов по банковским кредитам
Милдеттүү камсыздандыруу төлөмдөрү	30		Обязательные страховые платежи
Ыктыярдуу камсыздандыруу төлөмдөрү	31		Добровольные страховые платежи
Продукциялардын өздүк наркына кошулган салыктар	32		Налоги, включаемые в себестоимость продукции
Башка чыгымдар (лицензияларды алуу, патентов)	33		Прочие расходы (приобретение лицензий, патентов)
Чыгымдар – бардыгы (01...05, 08, 12...19, 24...33 сап. суммасы)	34		Расходы – всего (сумма строк 01...05, 08, 12...19, 24...33)
Отчеттук жылы эсептелген КНС	35		НДС, начисленный в отчетом году
Отчеттук жылы мамлекеттик бюджетке төлөнүүчү КНС	36		НДС, подлежащий уплате в государственный бюджет
Жер салыгы	37		Земельный налог

№2-ТЧ (Токой пайдалануучулары) “Мамлекеттик токой фондунун аймагында токой пайдалануучуларынын иши жніндј” токой чарбасы боюнча мамлекеттик статистикалык отчеттуулугунун формасын толтуруу боюнча Нускама

1.Жалпы кјрсјтмјлјр

1.1. Токой чарбаларынын аймагындагы токой пайдалануучулардын иши жніндј отчетторду мамлекеттик токой фондунун жана жаратылыш парктарынын аймагында иш жјргізјн, менчиктик формасына карабастан жеке жактар жна юридикалык жактар толтуруусу жана жайгашкан жери боюнча мамлекеттик статистиканын аймактык органына тапшыруусу зарыл.

1.2. Статистикалык отчетко киргизилген бардык маалыматтар туура жана токой чарбасы боюнча јндіріш иштеринин аткарылышы жніндј бухгалтердик отчетко толугу менен дал келип, алгачкы эсепке алуу материалдарына негизделиши керек.

Алгачкы документтер: бухгалтердик отчеттуулук, чыгаша жана киреше кассалык ордерлери, чыгаша жана киреше жніндј јздік жазуулар, актылар, наряддар, ишти кабыл алуу ведомосту ж.б.

1.3. Отчетко ишкананын (уюмдун) жетекчиси/ мамлекеттик токой фондунун аймагындагы аймактын токой пайдалануучусу (ижарачы) жана отчеттун тууралыгына, толуктугуна жана анын белгиленген мјјнјттј берилишине жооптуу тиешелі кызмат адамдарынын колу коюлушу керек.

Маалыматтар

формада каралган јлчјј бирдигинде берилет. Натуралай туюнтмадагы кјрсјткјчтјр боюнча маалыматтар бітін сандарда берилет: гектарларда, куб.метрде, килограммда ж.б., ал эми нарктык туюнтмадагы кјрсјткјчтјр боюнча – сом менен.

Отчет беріічі токой пайдалануучусу/ишкана (уюм) толтурбаган графалардын жана саптардын асты сызылышы керек.

Формада

колдонулган терминдер жана аныктамалар

Агротокойчулук – бул, айыл чарба јсјмдіктјрі менен бадал жана дарактарды айкалыштыруудан пайда болгон артыкчылыктарды пайдалануунун комплексті ыкмасы;

Жапайы јскјн тамак-аш ресурстары – бул жапайы јскјн мјмј-жемиштер, жер жемиштер, жаґгактар, козу карындар, дарак-бадал јсјмдіктјрінін уруктары;

Ижара тјлјмі – ижара жніндј келишимге ылайык Мамлекеттик токой фондунун жер ресурстарын пайдалануу ічін иш жізінді ижарачы тарабынан тјлјнгјн сумма;

Мамлекеттик токой фондунун жерлериндеги ижара беріічілјр болуп, токой чарба башкармалыгынын мамлекеттик аймактык органдары саналат. Жеке токой жерлеринде ижара беріічілјрі болуп, алардын ээлери саналат;

Ижара жніндј келишим – бул, ижара беріічі менен ижарачынын ортосунда тізілгјн, мамлекеттик токой фондунун жерлерин пайдалануу мјјнјттјрі жана шарттары, ижара беріічінін жана ижарачынын укуктары жана милдеттери кјрсјтілгјн документ;

КР Ғкмјтјнін караштуу Токой агенттиги - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги;

Токой фонду – токой ээлеген, ошондой эле ээлебеген, бирок токой чарбасынын керектјлјрін арналган аймактын бир бјлігін тјмјнкілјр кирет: токой жерлеринин жыйындысы (токой каптаган жана каптабаган) жана токой эмес жерлер (токойлордо жайгашкан айдоо, чабынды, жайыт жерлер, суулар, жолдор, токойдогу жолдор ж.б. ээлеген).

Токой аймагында ижарачынын кирешеси – жыгач, жыгач эмес продукциясын кошуп, даярдалган токой продукциясын сатуудан, айыл чарба малдарын сатуудан жана жапайы жаныбарларды даярдоодон, ошондой эле кјчјттјрдј сатуудан тішкјн кирешени билдирет;

Токой пайдалануучу (ижарачы) – бул, белгиленген тартипте мамлекеттик токой фондунун жерлерин пайдалануу укугу берилген жеке же юридикалык жак, анын ичинде чет јлкјлјктјр;

Маданий, ден-

соолукту жакшыртуу максатында токойду пайдалануу – бул, жарандардын эс алуусун, дене тарбиялык каражаттардын жардамы менен кјч топтоону, спорттук- массалык оюндарды жана кымыз ичирип дарылоону уюштуруу;

Рекрециялык жана туристтик максатында токойду пайдалануу – бул, туристтик индустриянын объектилерин, санаториялык-курорттук дарылоо, жарандардын медициналык калыбына келтіріі жана эс алуу

Инструкция

по заполнению формы государственной статистической отчетности по лесному хозяйству

№ 2-ЛХ (Лесопользователи) «О работе лесопользователей на территории государственного лесного фонда»

1. Общие указания

1.1. Отчеты о работе лесопользователей на территории лесных хозяйств должны составлять и представлять все физические и юридические лица, независимо от форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории государственного лесного фонда и природных парков и территориальному органу государственной статистики по месту нахождения

1.2. Все данные, включаемые в статистические отчеты, должны быть достоверными и полностью сопоставимыми с бухгалтерским отчетом о выполнении производственных работ по лесному хозяйству основываться на материалах первичного учета.

Первичной

документацией являются: бухгалтерская отчетность, расходные и приходные кассовые ордера, личные записи о доходах и расходах, акты, наряды, ведомости приемки работ и т. п.

1.3. Отчеты должны быть подписаны руководителем предприятия (организации)/лесопользователем (арендатором) территории на территории государственного лесного фонда и соответствующими должностными лицами, которые несут ответственность за достоверность и полноту отчета и своевременное его представление в установленные сроки и адреса.

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые предусмотрены в форме. По показателям в натуральном выражении данные приводятся в целых числах: гектарах, куб.метр, килограммах и т.д., а по показателям в стоимостном выражении - в сомах.

Графы и строки, не заполняемые отчитывающимся лесопользователем/предприятием (организацией), должны быть прочеркнуты.

Термины и определения, используемые в форме

Агролесоводство – это комплексный подход к использованию преимуществ, полученных при совмещении кустарников и деревьев с сельскохозяйственными культурами;

Дикорастущие пищевые ресурсы – это дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена древесно-кустарниковых растений;

Арендная плата –

сумма фактически оплаченная арендатором за пользование земельными ресурсами Государственного лесного фонда согласно договору об аренды;

Арендодателями на землях государственного лесного фонда являются территориальные государственные органы управления лесным хозяйством (лесхозы). Арендодателями на землях частных лесных угодий являются их собственники;

Договор об аренде – это документ, составленный между арендодателем и арендатором, в котором указываются сроки и условия пользования землями государственного лесного фонда, права и обязанности арендодателя и арендатора;

Лесной фонд -часть

территории, занятая лесом, а также не занятая им, но предназначенная для нужд лесного хозяйства, включает: совокупность лесных земель (покрытых и непокрытых лесом) и не лесных земель (занятых находящимися в лесах пашнями, сенокосами, пастбищами, водами, дорогами, просеками и т.д.).

Доход арендатора на лесной территории представляют собой доход от фактической реализации заготовленной продукции леса включая древесную продукцию, недревесную продукцию, реализация сельскохозяйственных животных и заготовка диких животных, а также реализации посадочных материалов;

Лесопользователь (арендатор) – это физическое или юридическое лицо, в том числе иностранные, которым в установленном порядке предоставляется право пользования землями государственного лесного фонда;

Лесопользование в культурно - оздоровительных целях - это организация отдыха граждан, восстановления сил с помощью средств физического воспитания, спортивно- массовых игр и кумысолечения;

Лесопользование в рекреационных и туристических целях - это деятельность по строительству, реконструкции, эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а также туристская деятельность и организация отдыха граждан;

Земли

объектилерин куруу, кайрадан куруу, пайдалануу боюнча иштер, ошондой эле туристтик ишмердик жана жарандардын эс алуусун уюштуруу;

Мамлекеттик токой фондунун жерлери – бул, мамлекеттик токой фондусунун курамында турган токой жана токой эмес жерлер;

Дзгјчј корголуучу жаратылыш аймактары – жаратылышты коргоо, илимий, маданий, эстетикалык жана тарыхый мааниге ээ, жалпы улуттук дјлјт болуп саналган, чарбалык иштерден убактылуу же тјбјлјккј алынган, јзгјчј коргоо жана пайдалануу режими каралган аймактардын жана/же акваторийлердин участогу.

ИММ - ири мійіздіі мал;

КОЙ-ЭЧКИ – майда мійіздіі мал

Кызмат кјрсјтјлјрдјн тјшкјн киреше (мал жаюу) токой пайдалануучусунун ага (ижарачыга) тийиштјі эмес МТФ аймагында мал жаюудан алган акчалай сый акысын билдирет.

ТИТУЛДУК БАРАК

1.“Ижарачынын ФАА/ишкананын аталышы” сабында КР ЈкмЃтінЃ караштуу Токой агеттиги менен ижара келишимин тјзгјн жактын ФАА кјрсјтјлсін.

2. “Аймак” жана “Дарек” саптарында ижарачынын иш жізіндј жашаган дарегі кјрсјтјлсін.

3. ИИН сабында ижарачынын КРдын жарандык паспортунда (ID-карта) 16-сандуу (ар бир уячада бир сан) жекече идентификациялык номери кЃрсЃтјлЃт.

4. Иш жізіндігі экономикалык иштин тјрі сабында ижарачынын негизги ишинин тјрі гана кјрсјтјлсін.

МААЛЫМАТ:

1.Токой аймагынын пайдалануучусунун (ижарачынын) токоюу уюштуруу-укуктук формасын тандоо жана белгилј керек (ижара жніндј тјзілгјн келишимге Ылайык уюштуруу-укуктук формасы кјрсјтјлсін):

- 1.Жеке ишкер
- 2.Юридикалык жак
- 3.Жеке жак

2. Ижарага берилген аймактын жайгашкан жерин тандагыла жана белгилегиле:

1. Токой чарбасында
2. Жаратылыш паркында

Ижарага берилген аймактын дайындалышы

1.“Ижарага берилген аймактын багытталышы” бјлігіндј токой пайдалануучусу сунушталган тизмеден ижарага берилген аймакта ал жізјг ашырган иштин тјрін белгилейт.

2.“Токой ресурстарын кайта јндіріі” 2-сабы плантацияларды (токой) жана токой питомниктерин тјзііні камтыйт.

3. “Маданий, ден-соолукту жакшыртуу максаттары” 5-сабы капиталдык куруусуз туристтерге кызмат кјрсјтјлјрдј, кымыз ичирип дарылоону ж.б. кјрсјтјі ічін мамлекеттик токой фондунун ижарага берилген аймагын билдирет.

4. “Рекрециялык жана туристтик максаттар” 6-сабы капиталдык куруу менен туристтерге кызма кјрсјтјлјрдј, санитардык-курорттук дарылоону ж.б. кјрсјтјі ічін мамлекеттик токой фондунун ижарага берилген аймагын билдирет.

5. 10.1 сабында мамлекеттик токой фондунун ижарага берилген аймагында жайгашкан бал челектердин санын кјрсјтјі керек (сан менен).

1-БЉІМ

ИЖАРАГА БЕРИЛГЕН АЙМАКТАГЫ ЧАРБАНЫН НЕГИЗГИ КјРСЈТКІЧТјРІ

1.1. 01 “Токой жерлери” сабы боюнча токой жерлеринин ижарага берилген аймактарынын тиби (токой ээлеген жана ээлебеген, кјп жылдык бакчалар) белгиленет. Токой ээлеген жерлер – бул, иш жізіндј токой (жыгач) породалары каптаган, дарак тигилген участкату пайда кылган жерлер.

1.2. “Жыйынтыгы” 12-сабы боюнча МТФнын токой пайдалануучусуна ижарага берилген аймагынын жалпы аянты (гектар) жана МТФнын жерлерин пайдаланганы ічін бир жылга сом менен тјлјгјн ижара акысынын суммасы кјрсјтјлјт.

государственного лесного фонда – это лесные и нелесные земли, находящиеся в составе государственного лесного фонда;

Особо

охраняемые природные территории - участки территорий и/или акваторий, имеющие приоритетное природоохранное, научное, культурное, эстетическое и историческое значение, являющиеся общенациональным достоянием, полностью или частично, постоянно или временно изъятые из хозяйственной деятельности, для которых устанавливается особый режим охраны и использования;

КРС - крупно-рогатый скот;

МРС- мелкий рогатый скот;

Доход от оказания услуг (пастьба скота) представляет собой денежное вознаграждения получаемое леспользователем от пастьбы скота не принадлежащему лесопользователю (арендатору) на территории ГЛФ.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

1. В строке «ФИО арендатора/ наименование предприятия» указать ФИО лица заключившего договор аренды с Лесной службой при МСХ КР.

2. В строке «Территория» и строке «Адрес» указать фактический адрес проживания арендатора .

3. В строке ИИН арендатора указывается 16-ти значный (в каждой ячейке одна цифра) индивидуальный идентификационный номер паспорта гражданина КР (ID-карта).

4. В строке фактический вид экономической деятельности указать только основной вид деятельности арендатора.

СПРАВОЧНО:

1. Необходимо выбрать и округлить организационно- правовую форму лес пользователя (арендатора) лесной территории (указать организационно-правовую форму согласно заключенному договору об аренде):

1. Индивидуальный предприниматель
2. Юридическое лицо
3. Физическое лицо

2. Выбрать и округлить местонахождение арендованной территории находящегося:

1. Лесном хозяйстве
2. Природный парк

Назначение арендованной территории

1. В разделе “Назначение арендованной терртории” лесопользователь округляет из предложенного списка вид деятельности, который он/она осуществляет на арендованной территории.

2. В строке 2 «Воспроизводство лесных ресурсов» включает создание плантаций (лесных) и создание лесных питомников.

3. Строка 5 «Культурно-оздоровительные цели» подразумевает арендованную территорию государственного лесного фонда для предоставления туристических услуг, кумысолечение лечения и т.п без капитального строительства.

4. Строка 6 «Рекреационные и туристические цели подразумевает арендованную территорию государственного лесного фонда для предоставления туристических услуг, санаторно-курортного лечения и т.п скапитальным строительством.

5. В строке 10.1 необходимо указать количество ульев находящихся на арендованной территории государственного лесного фонда (цифрами).

РАЗДЕЛ 1

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА НА АРЕНДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1.1 По строке 01 «Лесные земли» отмечаются тип арендованной территории лесных земель (покрытие, не покрытые лесом и многолетние сады). Покрытые земли лесом - это, фактически занятая лесными (древесными) породами, образующими лесонасаждения.

1.2 По строке 12 «Итого» указывается общая площадь (гектаров) арендованной территории ГЛФ леспользователем и сумма оплаченной арендной платы за пользование землями ГЛФ за год в сомах.

1.3 По строке 14 «Привлеченные работники» указывается количество дополнительно привлеченных работников на арендованную территорию пользователем (включая членов семьи и детей).

РАЗДЕЛ 2

ЗАГОТОВКА ПРОДУКЦИИ ЛЕСА И ДОХОДЫ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

2.1. Фактически заготовлено в отчетном периоде (Графа 2) древесной, недревесной, сельскохозяйственной продукции, а также посадочных материалов, подразумевает (в килограммах, штуках, литрах и т.п)

заготовленные на территории ГЛФ для последующей реализации или потребления в натуральном выражении продукции леса.

2.2.Фактически реализовано в отчетном периоде (количество) (Графа 3) – реализация/продажа продукции древесной, недревесной, сельскохозяйственной продукции, а также посадочных материалов в натуральном выражении в килограммах, штуках, литрах и т.п.), заготовленной на территории ГЛФ.

Фактически реализовано в отчетном периоде (Графа 4) (стоимость за единицу) подразумевает цену реализации одной единицы/килограмм/штуки проданной лесопользователем продукции леса заготовленной за отчетный период и остатков продукции на начало года, заготовленная в предыдущем году.

2.3. Использовано для потребления в отчетном периоде (Графа 5)- это фактический объем продукции в натуральном выражении (в килограммах, штуках, литрах и т.п) из общего объема заготовленной продукции и остатка на начало использованного для личного потребления.

1. Древесная продукция

По строке 01 «Деловая древесина» указывается группа лесных материалов, вырабатываемых из древесины для нужд хозяйства и населения, заготовленной лесопользователем на территории ГЛФ древесины в натуральном выражении (куб.метрах) для последующей реализации и/или личного использования.

По строке 02 «Топливная древесина» указывается объем древесины заготовленной на территории ГЛФ древесины в натуральном выражении (куб.мтрах) для последующей реализации и/или личного использования

Топливая древесина –это древесина используемая для получения тепловой энергии.

2. Недревесная продукция

1. По строке 03 «Недревесная продукция леса» указываются пищевые продукты, техническое, кормовые травы, а также продукты пчеловодства и другие виды продукции, кроме древесного сырья, получаемые при побочном использовании лесом.

2. По строке 16 «Лекарственных трав» указывается группа растений, которая используется для приготовления лекарственного сырья для традиционной и народной медицины.

3. По строке 22 «Сельскохозяйственной продукции» указывается продукция растениеводства, полученная в результате выращивания сельскохозяйственных культур (зерновые (кукуруза, пшеница, ячмень, овес) картофель, рис, многолетние травы)

4. По строке 32 «Посадочные материалы» указывается саженцы, (полученный способами вегетативного или семенного размножения, черенок, зимняя прививка, используемые для закладки насаждений всех типов) заготовленные на территории ГЛФ по последующей реализации.

5. По строке 51 «Дикие животные» указывается заготовленные на территории ГЛФ и реализованные/ использованы для личного потребления

3. Пастьба скота

В подразделе «Пастьба скота» указывается количество голов, выпасенного на арендованной территории.

4. Туризм
В подразделе «Туризм» в графе 2 указывается количество туристов с проживанием (строка 60) и без проживания (строка 64), в графе 1 указывается цена за одного туриста за вход на территорию ГЛФ и/или проживание.

РАЗДЕЛ 3.	ЗАТРАТЫ НА
-----------	------------

ЗАГОТОВКУ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

В третьем разделе отражается информация о затратах арендатора (лесопользователя) на производство и реализацию продукции (услуг) леса в отчетном году.

По строке 01 показывается стоимость приобретаемого со стороны всех видов нефтепродуктов, расходуемого на технологические цели, выработку всех видов энергии (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), отопление зданий, транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые транспортными средствами арендатора (лесопользователя).

4. Туризм

“Туризм” бјлікјсінін 2-графасында жашаган туристтердин (60-сап) жана жашабаган туристтердин (64-сап) саны кјрсјтілјт, 1-графада 1 турист ісін МТФ аймагына кириінін жана/же жашоонун баасы кјрсјтілјт.

3-БІЛІМ. ПРОДУКЦИЯЛАРДЫ (КЫЗМАТ КЈРСЈТІЛЈРДІ) ДАЯРДООГО, ЈНДІРІГЈ ЖАНА САТУУГА КЕТКЕН ЧЫГЫМДАР

Учінчі бјліктј отчеттук жылда ижарачынын (токой пайдалануучу) токой продукциясын јндірііг жана сатууга жумшаган чыгымдары жјнінжі маалымат чагылдырылат.

01-сапта технологиялык максаттарга, энергиянын бардык түрлөрүн (электрдик, жылуулук, кысылган аба, муздак жана башка түрлөрү) иштеп чыгууга, имараттарды жылытууга, ижарачынын (токой пайдалануучусу) транспорттук каржаттары менен аткарылуучу јндіріштј тейлј боюнча транспорттук иштерге чыгымдалуучу башка жактан сатып алынган музай заттардын бардык тірлјрінін наркы көрсөтүлөт.

02-сапта технологиялык максаттарга, энергиянын бардык түрлөрүн (электрдик, жылуулук, кысылган аба, муздак жана башка түрлөрү) иштеп чыгууга, имараттарды жылытууга, ижарачынын (токой пайдалануучусу) транспорттук каржаттары менен аткарылуучу јндіріштј тейлј боюнча транспорттук иштерге чыгымдалуучу газдын наркы көрсөтүлөт.

03-сапта ижарачынын (токой пайдалануучусу) технологиялык, энергетикалык, кыймылдаткыч жана башка јндіріштјк жана чарбалык муктаждыктарына чыгымдалуучу сатып алынган (иш жзіндј эсептелген тілјмдір боюнча) энергиянын бардык тірлјрінін (электрдик, жылуулук, кысылган аба, муздак жана башка түрлөрү) наркы чагылдыралат.

04-сапта ижарачынын (токой пайдалануучусу) технологиялык максаттарга жана башка јндіріштјк жана чарбалык муктаждыктарына, энергиянын бардык тірлјрінін иштеп чыгууга (анын ичинде уюмдун јзінін јндіріштјк муктаждыктары ісін), имараттарды жылытууга, ошондой эле энергияны јткјріп беріі жана трансформациялоого чыгымдалуучу сатып алынган суунун наркы эске алынат.

05-сапта ижарачынын (токой пайдалануучусу) ижарага берилген аймакта пайдалануу ісін сатып алган кјчјттјрінін (уруктар, кјчјттјр) наркы эске алынат. Алардын ичинен білініт: 06-сап боюнча – уруктар, 07-сап боюнча – кјчјттјр.

14-сапта отчеттук мезгилде чет жактан башка юридикалык жана жеке жактардан алмашуу келишими боюнча сатып алынган товардык насыянын же кайтарымсыз жана келтирилген материалдык баалуулуктардын наркы кирет, алардын канча білігі отчеттук мезгилде јндіріштјк жана чарбалык муктаждыктарга пайдаланылганына (сарпталганын) же кампада калдык тірінжі калганына карабастан, б.а. тімјнкілјрдј сатып алууга кеткен чыгымдар:

- продукцияны јндіріід, кызматтарды кјрсјтјід пайдаланууга арналган атайын кийимдер, атайын аспаптар жана башка ушуга окшош мілктјр; башка јндіріштјк жана чарбалык муктаждыктарга (кызматкерлерди канцелярдык товарлар, бланктар, нускамалар менен камсыздоо, кассалык чарбаны жіргізіі, коомдук тамактануу жайларынынын келіічілјрін тейлј (дасторкондор, ашкана приборлору, идиш-аяк, майлыктар ж.б) арналган материалдык баалуулуктар.

16-сапта жумушчуларга жана кызматкерлерге јндіріштјк жыйынтыктары ісін сый акыны, стимул берүүчү жана компенсациялоочу төлөмдөр, тизмелик эмес курамдагы жумушчулардын эмгек акысына кеткен чыгымдарды кошуп, ишкананын кызматкерлерине эмгек акы тілјігј кеткен чыгымдар чагылдырылат.

Ишкананын жумушчуларынын эмгек акысына кеткен натуралык формадагы чыгымдарга, ошондой эле алардын кызмат акысына байланышкан чыгымдарга кийинки тілјмдір кирбейт: атайын багытталган каражаттардын жана максаттык тішілјрдјн эсебинен тілјніүчі сый акылар, материалдык жардам, ишкананын жумушчулары ісін пайызы жок ссудалар, јргіілјрдјн коллективдик келишими боюнча кошумча беріліічі акы, пенсияга кошумча тілјм жана эмгек акысы менен тике байланышы жок башка тілјмдірдјн тірлјрі.

Эмгек акы төлөө чыгымдарынын катарына иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык кечки жана сырттан окуучу жогорку, орто, атайы жана орто окуу жайларында, сырттан окуу аспирантурасында ийгиликтүү окуп жаткан, ошондой эле, аспирантурага окууга өтүп жаткан жумушчуларга жана кызматкерлерге төлөмдөр, кесиптик-техникалык окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө жана жогорку, же атайы орто окуу жайын бүтүргөн жаш адистерге жумушка кирердин алдындагы өргүүсүнүн төлөмү кирет.

17-сапта жумуш берүүчү мыйзам тарабынан аныкталган ченемдер боюнча 28-чи сапта көрсөтүлгөн жумушчулардын эмгек акысын төлөөгө кеткен чыгымдардан (камсыздоо төлөмдөрү эсептелбей турган төлөөлөрдөн башка) мамлекеттик социалдык камсыздоо органдарына: Пенсиялык фондго, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна жана

По строке 03 отражается стоимость покупной (по фактически начисленным платежам) энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и других видов), расходуемой на технологические, энергетические, двигательные и другие производственные и хозяйственные нужды арендатора (лесопользователя).

По строке 04 учитывается стоимость приобретаемой воды, расходуемой на технологические цели и на другие производственные и хозяйственные нужды арендатора (лесопользователя), выработку (в том числе самой организацией для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также на трансформацию и передачу энергии.

По строке 05 учитывается стоимость приобретённых посадочных материалов (семена, саженцы) арендатором (лесопользователем), для использования на арендованной территории. Из них выделяются: по строке 06- семена, по строке 07-саженцы.

По строке 14 включается стоимость приобретенных в отчетном периоде на стороне, полученных от других юридических и физических лиц по договору мены, товарного кредита или безвозмездно, и оприходованных материальных ценностей независимо от того, какая их часть в отчетном периоде была использована (израсходована) на производственные и хозяйственные нужды или осталась на складе в виде остатков, то есть расходы на приобретение:

- спецодежды, спецобмундирования и другого аналогичного имущества, предназначенных для использования при производстве продукции, оказании услуг; материальных ценностей, предназначенных на другие производственные и хозяйственные нужды (обеспечение работников канцелярскими товарами, бланками, инструкциями, ведение кассового хозяйства, обслуживание посетителей на предприятиях общественного питания (скатерти, столовые приборы, посуда, салфетки и т.п.)

По строке 16 отражаются затраты на оплату труда работников предприятия, включая премии рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, включая затраты на оплату труда работников неспического состава.

В затраты на оплату труда работникам предприятия в денежной и натуральной формах, а также затраты, связанные с их содержанием не включаются следующие выплаты: премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и целевых поступлений, материальная помощь, беспроцентные ссуды для работников предприятия, оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору отпусков, надбавки к пенсиям и другие виды выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда.

В затраты на оплату труда включается оплата в соответствии с действующим законодательством учебных отпусков, предоставляемых рабочим и служащим, успешно обучающимся в вечерних и заочных высших, средних специальных и средних учебных заведениях, в заочной аспирантуре, а также поступающим в аспирантуру, оплата отпуска перед началом работы выпускникам профессионально - технических училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное заведение.

По строке 17 отражаются обязательные отчисления, осуществляемые работодателем по установленным законодательством нормам, органам государственного социального страхования: Пенсионного фонда, Фонда оздоровления трудящихся и Фонда обязательного медицинского страхования от затрат на оплату труда работников показанных по строке 28 (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются).

По строке 18 включаются расходы на все командировки: суточные, оплата за проживание в гостиницах, затраты на проезд, а также расходы на визовую поддержку и медицинскую страховку во время зарубежных командировок.

По строке 19 отражаются затраты на оплату услуг, выполненных сторонними организациями, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) в соответствии с установленным законодательством порядком.

Из строки 19 дается расшифровка по отдельным видам услуг:

По строке 20 отражается оплата транспортных услуг сторонних организаций по перевозке грузов внутри предприятия (перемещение сырья, материалов, инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов со склада в цех и доставка готовой продукции на склады хранения); услуг по доставке отгруженной продукции (товаров) до станции (порта, пристани) отправления в соответствии с условиями договоров (контрактов) и транспортировке

По строке 21 отражается стоимость услуг промышленного характера (выполнение отдельных операций по изготовлению промышленной

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна түшүүчү милдеттүү төлөмдөр чагылдырылат

18-сап боюнча бардык командировкаларга кеткен чыгымдар кирет: суткалык, мейманканаларда жашаганы ичин тјлјм, ошондой эле чет јлјлјк командировкалардын учурунда визалык колдоо жана медициналык камсыздандырууга кеткен чыгымдар.

19-сап боюнча мыйзамда белгиленген тартипке ылайык, продукциянын (иштердин, кызмат кјрсјтјлјрдјн) јз баасына кирген, башка уюмдар тарабынан аткарылган кызмат кјрсјтјлјрдј тјлјгј кеткен чыгымдар чагылдырылат.

19-сапта кызмат кјрсјтјлјрдјн айрым тјрлјрј боюнча чечмелјј берилет:

20-сап боюнча башка уюмдар тарабынан ишкананын ичинде жүктү ташуу (чийки затты, аспаптарды, тетиктерди, заготовкарларды, жүктүн башка түрлөрүн складдан цехке жана даяр продукцияны сактоо складдарына жеткирүү), жүктөлгөн продукцияны (товарларды) станцияга келишимдердин (контракттардын) шарттарына ылайык (портко, пристанга) жеткирүүгө жана транспорттоого жумшалган чыгымдар көрсөтүлөт.

21-сап боюнча өнөр жай мүнөзүндөгү өнөр жай продукциясын даярдоодогу (металлдан куюп жасоо, металлды ийлөө, кесүү, тигүү ж.б.), чийки затты жана материалды иштетүүдөгү (кенди байытуу ж.б.), жабдууларды, автотранспорт каражаттарын оңдоо, ошондой эле иштетип алма чийки затты иштетүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы чагылдырылат.

22-сап боюнча негизги каражаттарды оңдоонун жана техникалык тейлөө иштеринин наркы көрсөтүлөт.

23-сапта каржылык отчетту даярдоо, бухгалтердик эсеп жана аудитордук иш, салык декларацияларын түзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн акысы чагылдырылат; адвокаттардын эмгек талаштарындагы консультацияларынын жана өкүлчүлүк кызматынын акысын төлөө; жалпы суроолор боюнча, консультацияларынын жана кеңештеринин, юридикалык документтерди (устав, бириктирүү жөнүндө келишимдер ж.б. ишканаларды, патенттерди жана автордук укуктарды, актыларды, ишеним каттарды) даярдоодогу, кызмат акысын төлөө; мамлекеттик нотариустардын, сот аткаруучуларынын, сот тергөөчүлөрүнүн жана бейтарап соттордун (арбитр) ж.б. кызмат акысын төлөө; адистердин: коомдук байланыштарды сактоо, эсеп тутумдарын долбоорлоо, чыгымдардын эсебинин программасы, пландаштыруу, башкаруу, рыноктун конъюнктурасын изилдөө чөйрөлөрүндөгү кызмат көрсөтүүлөрүнө жумшалган чыгым; башка адистердин кызмат акысы.

24-сап боюнча негизги жана өндүрүштүк каражаттардын толук калыбына келтирүүгө жумшалган негизги жана өндүрүштүк каражаттардын баланстык баасынын негизинде жана белгилүү тартипте бекитилген нормалардын негизинде, алардын активдүү бөлүгүнүн мыйзамга ылайык тездетилген амортизациясын камтуу менен эсептелген амортизациялык чегеримдердин суммасы көрсөтүлөт. Өз ишин ижаранын негизинде жүргүзүп жаткан ишканалар толугу менен калыбына келтирүүнүн амортизациялык чегеримдерин менчик негизги каражаттар боюнча, ошондой эле ижарага алынган негизги каражаттар боюнча дагы ишке ашырышат.

25-сап боюнча МТФ аймагынын жерлерин пайдалануу ичин ижара акысынан башка, ижара келишимине жана негизги каражаттарды ижарага алуу тјлјмдјрјнј негизденип тјлјмгј киргизилген, амортизациялык чегеріілјрдјн жана ремонттун каражаттарынын јлчјмјнј ылайык келген, имараттардын, курулмалардын, машина жана жабдуулардын ижара акысы кјрсјтјлјт.

26-сап боюнча почта жана байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнүн: почтаны, бандеролдорду ташуу жана жеткирүү; почта маркаларынын, куттуктоо барактарынын, конверттердин наркы; чабарман ишмердиги; электр байланышы (үндөрдү, сүрөттөрдү, маалыматтарды жана башка билдирүүлөрдү кабелдик, радиотрансляциялык, релелик же спутниктик байланыш системалары аркылуу берүү – телефон, телеграф, факс, телекс, интернет) наркы көрсөтүлөт.

27-сап боюнча жарнама кампанияларын иштеп чыгуу жана өткөрүү, жарнама материалдарын түзүү жана жайгаштыруу ж.б. жумшалган чыгымдар чагылдырылат.

28-сап боюнча банктардын, камсыздандыруу уюмдардын (камсыздоо тјлјмдјрј кирбейт) жана башка финансылык мекемелердин: валюта алмашуу, инвестициялар боюнча консультациялар, кыймылсыз мүлк сатып алуу, инкассация кызматтары, баалуулуктарды сактоо ж.у.с кызматтары ичин тјлјм акылары кјрсјтјлјт.

29-сап боюнча отчеттук мезгилде тјлјнгјн, банктык насыялар боюнча пайыздык тјлјмдјрдјн суммасы чагылдырылат.

30-сап боюнча милдеттүү камсыздоо боюнча эсептелген төлөмдөр көрсөтүлөт: автожарандык жоопкерчиликти, мыйзамда бекитилген

продукции (литье, ковка, раскрой, пошив и пр.), обработке сырья и материалов (обогащение руды и пр.), ремонту оборудования, автотранспортных средств, а также оплата услуг по переработке давальческого сырья.

По строке 22 отражается стоимость услуг по техобслуживанию и ремонту основных средств.

По строке 23 отражается стоимость услуг по подготовке финансовых отчетов, бухгалтерскому учету и аудиторской деятельности, составлению налоговых деклараций; оплата услуг адвокатов за консультации и представительство в трудовых спорах; оплата консультаций и советов по общим вопросам, подготовке юридических документов (уставов, договоров об объединении и т.п. документов, связанных с созданием кампаний, патентов и авторских прав, актов, доверенностей); деятельность государственных нотариусов, судебных исполнителей, судебных следователей и третейских судей (арбитров) и т.п.; затраты на услуги специалистов в областях: поддержание общественных связей, проектирование систем учета, программ учета расходов, планирования, управления, исследований конъюнктуры рынка; оплата услуг прочих специалистов.

По строке 24 отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных и производственных средств, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную амортизацию их активной части, производимую в соответствии с законодательством. Предприятия, осуществляющие свою деятельность на условиях аренды, отражают амортизационные отчисления на полное восстановление, как по собственным, так и по арендованным основным средствам.

По строке 25 показывается плата за аренду зданий, сооружений, машин и оборудования, в части соответствующей размеру амортизационных отчислений и средствам на ремонт, включенным в плату исходя из договора аренды и платежи за прокат других основных средств, кроме арендной платы за пользование земельными территориями ГЛФ

По строке 26 показывается стоимость услуг почты и связи: перевозка и доставка почты, бандеролей; стоимость почтовых марок, открыток, конвертов; курьерская связь; электросвязь (передача звука, изображений, данных или другой информации через системы кабельной, радиотрансляционной, релейной или спутниковой связи – телефонная, телеграфная, факс, телекс, интернет).

По строке 27 отражаются расходы на разработку и проведение рекламных кампаний, создание и размещение рекламных материалов и т.п.

По строке 28 показывается плата за услуги банков, страховых организаций (страховые платежи не включаются) и других финансовых учреждений: обмен валюты, консультации по поводу инвестиций, покупки недвижимости, услуги инкассации, хранение ценностей и т.п.

По строке 29 отражается сумма процентных платежей по банковским кредитам, уплаченным в отчетном году.

По строке 30 показываются начисленные платежи по обязательному страхованию: автогражданской ответственности, имущества, учитываемого в составе основных средств в соответствии с установленным законодательством порядком, основных и транспортных средств (в том числе арендованных), грузов, нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства, материально-производственных запасов, рисков выполнения строительно-монтажных работ, урожая сельскохозяйственных культур и животных, иного используемого в производственных целях имущества, а также жизни и здоровья отдельных категорий работников, занятых в производстве соответствующих видов продукции (работ, услуг), страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством.

По строке 31 показываются начисленные добровольные страховые платежи, производимые в соответствии с законодательством. По данной строке не отражаются добровольные медицинские и другие страховые платежи, осуществляемые за счет прибыли и других целевых поступлений организации.

По строке 32 отражаются налоги включаемые в себестоимость продукции (услуг).

тартипке ылайык негизги каражаттардын түзүмүндө эсепке алынган мүлктү, негизги жана транспорттук каражаттарды (анын ичинде ижарага алынган), жүктөрдү, материалдык эмес активдерди, бүткөрүлбөгөн капиталдык курулуштун объекттерин, материалдык- өндүрүштүк камдыктарын, курулуш-монтаждоо иштерин аткаруудагы тобокелдиктерди, айыл чарба өсүмдүктөрүн жана малдарды, өндүрүштүк максаттарда колдонулуучу башка мүлктөрдү, ошондой эле продукциянын (жумуштун, кызмат көрсөтүүлөрдүн) тийиштүү түрлөрүн өндүрүүдө иштеген жумушчулардын айрым категорияларын, мыйзамга ылайык ишке ашырылуучу өндүрүштөгү кырсыктардан жана кесиптик оорулардан камсыздандыруу.

31-сап боюнча мыйзамга ылайык эсептелген ыктыярддуу камсыздоо төлөмдөрү көрсөтүлөт. Бул сапта уюмдун ыктыярддуу өз кирешесинин жана башка максаттуу булактардын эсебинен ишке ашырылуучу ыктыярддуу медициналык жана башка камсыздоо төлөмдөрү чагылдырылбайт.

32-сап боюнча продукциялардын (кызмат кјрсјтіілјрдін) јз баасына киргизіліісі салыктар чагылдырылат.

33-сап боюнча бөлүмдүн мурунку саптарында чагылдырылбаган продукцияны өндүрүүгө жана сатууга жумшалган башка чыгымдар көрсөтүлөт. 34-сапта лицензияларды, сапат сертификатын, санэпидстанциянын, Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин, энергосбыттын ж.б. лицензияларын жана уруксаттарын алууга жумшалган чыгымдар чагылдырылат.

34-сап боюнча учурдагы жылда продукцияны өндүрүүгө жана сатууга кеткен чыгымдардын жалпы суммасы көрсөтүлөт. 34-чи сапта көрсөтүлгөн сумма 1...05, 08,12,13,14,15...19,24.....33 саптардын суммасына барабар болууга тийиш.

35-сап боюнча отчеттук жылда товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүгө байланыштуу эсептелген КНСтин суммасы көрсөтүлөт.

36-сап боюнча отчеттук мезгилде кошумча нарк салыгы боюнча салык декларациясында көрсөтүлгөн, КНСтин бюджетке которула турган суммасы көрсөтүлөт.

37-сап боюнча жер салыгынын тјлјнгјн суммасы чагылдырылат.

По строке 33 включаются прочие расходы на производство и реализацию продукции, не отраженные в предыдущих строках раздела. По строке 34 отражаются расходы лицензий, сертификатов качества, разрешений санэпидстанции, Государственного агентства по архитектуре и строительству, энергосбыта и других лицензий и разрешениях

По строке 34 показывается общая сумма расходов на производство и реализацию продукции в текущем году. Сумма, отражаемая по строке 34 должна равняться сумме строк 1...05, 08,12,13,14,15...19, 24.....33.

По строке 35 отражается сумма НДС, начисленная в связи с производством товаров и услуг в отчетном году.

По строке 36 отражается подлежащая перечислению в бюджет сумма НДС, указанная в налоговой декларации за отчетный период по налогу на добавленную стоимость.

По строке 37 отражаются сумма оплаченного земельного налога.

**Управление статистики
устойчивого развития и окружающей среды
Нацстаткома КР**

КР

Улутстаткомунун **туруктуу јнігіі жана**
айлана-чјјрј **статистикасы башкармалыгы**